





ISSN 1694-7649

МАУКА
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИННОВАЦИИ
КЫРГЫЗСТАНА



ЖУРНАЛ «НАУКА И ТЕХНИКА» ОСНОВАН В 1993 ГОДУ,
ПЕРЕИМЕНОВАН В «НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В 1996 ГОДУ,
ПЕРЕИМЕНОВАН В «НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
КЫРГЫЗСТАНА» В 2015 ГОДУ, ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Республиканский научно-теоретический журнал

НАУКА,
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИННОВАЦИИ
КЫРГЫЗСТАНА

№ 6, 2016

Главный редактор
Токторалиев Б.А., академик НАН КР

Ответственный редактор, профессор
Д.Жапаров

Редколлегия:

Арабаев Ч.И., член-корр. НАН КР, д.ю.н.,
профессор.

Артыкбаев М.Т., д.филос.н., д.полит.н.,
профессор.

Байгазиев С.О., д.филол.н., профессор.

Быковченко Ю.Г., д.биол.н., профессор.

Давлатов У.Р., д.т.н., профессор.

Дженбаев Б.М., д.биол.н., профессор.

Джумабаев К.Дж., д.э.н., профессор.

Жакыпбеков Ж.Ж., д.и.н., профессор.

Жумабаев А.Р., д.м.н., профессор.

Иманакунов Б.И., д.хим.н., профессор,
академик НАН КР

Исаев К.И., д.филос.н., профессор
социологии.

Канаев Р.А., д.м.н., профессор.

Мамбетакунов Э.М., член-корр. НАН К
д.пед.н., профессор.

Мамытов М.М., д.м.н., академик НАН
КР, профессор.

Нургазиев Р.З., член-корр. НАН КР,
д.вет.н., профессор.

Панков П.С., член-корр. НАН КР, д.ф.-
м.н., профессор.

Собуров К.А., д.биол.н., профессор.

Субанова М.С., д.биол.н.

Чодураев Т.М., д.геогр.н., профессор.

<i>M.Dzh. Abdraimov</i>	<i>Шамканова Г.Ж.</i>
THE IMAGE OF A MODERN STATE LEADER: CONCEPTUAL AND THEORETICAL BASES OF FORMATION.....188	МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БАЛДАРДЫН КЕП МАДАНИЯТЫН ДЕНЕ ТАРБИЯ КӨНҮГҮҮЛӨРҮНӨН ТҮЗҮЛГӨН ТУТУМДУ КОЛДОНУУ МЕНЕН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН МЕТОДИКАЛЫК ЖОЛДОРУ.....208
<i>Кылышев А.М.</i>	<i>Шамканова Г.Ж.</i>
УЛУУ ДӨӨЛӨТТӨРДҮН БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ТЫШКЫ САЯСАТЫ.....193	МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ.....208
<i>Кылышев А.М.</i>	<i>G.Zh. Shamkanova</i>
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....193	HOWTO WAYS OF IMPROVING THE SPEECH CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN WITH THE USE OF EXERCISE.....208
<i>A.M. Kylychev</i>	<i>Арыкова А.И.</i>
THE FOREIGN POLICY OF THE GREAT POWERS IN CENTRAL ASIA.....193	АРАБ ТИЛИН ОКУТУУНУН ЗАМАНБАП БИКМАЛАРЫ.....211
<i>Мамытов Т.Б.</i>	<i>Арыкова А.И.</i>
ЭКСТРЕМИЗМДИН ТУРЛӨРУ ЖАНА ЭКСТРЕМИСТТИК ИШТИН ФОРМАЛАРЫНЫН КӨРҮНҮШТӨРҮ197	СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА.....211
<i>Мамытов Т.Б.</i>	<i>A.I. Arykova</i>
ВИДЫ ЭКСТРЕМИЗМА И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....197	MODERN METHODS IN TEACHING THE ARABIC LANGUAGE.....211
<i>T.B. Mamutov</i>	<i>ФИЛЛОГИЯ</i> <i>ФИЛОЛОГИЯ</i> <i>PHILOLOGY</i>
THE TYPES OF EXTREMISM AND MANIFESTATIONS EXTREMIST ACTIVITIES..197	<i>Искендерова Ш.А.</i>
<i>Мусуралиева М.М.</i>	КЫРГЫЗ ЧЕЧЕНДЕР ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ «АКЕЛЕР» ДООРУ.....214
МААЛЫММАТТЫК КООПСУЗДУК ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК КООПСУЗДУКТУ КАМСЫЗ КЫЛУУ ТУТУМУНДАГЫ ОРДУ.....200	<i>Искендерова Ш.А.</i>
<i>Мусуралиева М.М.</i>	ЭПОХА «АКЕЛЕР» В ТВОРЧЕСТВЕ КЫРГЫЗСКИХ ОРАТОРОВ.....214
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.....200	<i>Sh.A. Iskenderova</i>
<i>M.M. Musuralieva</i>	«AKELER» ERA IN KYRGYZ ORATORY CREATION.....214
INFORMATION SECURITY AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF PROVIDING THE NATIONAL SECURITY.....200	<i>Рыскулова Б.А.</i>
<i>ПЕДАГОГИКА</i> <i>ПЕДАГОГИКА</i> <i>PEDAGOGY</i>	КЫТАЙ ТИЛИНДЕГИ ЭТИШТЕРДИН МУНӘЗДӘМӘСҮ ЖАНА КЛАССИФИКАЦИЯСЫ.....218
<i>Ризаева Р.Р.</i>	<i>Рыскулова Б.А.</i>
КООМДУН ӨНҮГҮШҮҮН ЗАМАНБАП ЭТАБЫНДА БАЛДАРДЫН ДЕН СООЛУГУ МАСЕЛЕСИНЕ КОМПЛЕКСТҮҮ МАМИЛЕ КЫЛУУ.....204	ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....218
<i>Ризаева Р.Р.</i>	<i>B.A. Ryskulova</i>
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....204	CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF VERBS IN THE CHINESE LANGUAGE.....218
<i>R.R. Rizueva</i>	<i>Абдыкаимова О.С.</i>
A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE ISSUE OF CHILDREN'S HEALTH AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF SOCIETY.....204	МЕТАФОРАНЫН КОГНИТИВДИК (ӨЗ АЛДЫНЧА) ТЕОРИЯСЫ.....221
<i>O.S. Abdykaimova</i>	<i>Абдыкаимова О.С.</i>
COGNITIVE THEORY OF METAPHOR.....221	КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ.....221

Шамканова Г.Ж.

**МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БАЛДАРДЫН КЕП МАДАНИЯТЫН
ДЕНЕ ТАРБИЯ КӨНҮГҮҮЛӨРҮНӨН ТҮЗҮЛГӨН ТУТУМДУ КОЛДОНУУ
МЕНЕН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН МЕТОДИКАЛЫК ЖОЛДОРУ**

Шамканова Г.Ж.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ**

G.Zh. Shamkanova

**HOWTO WAYS OF IMPROVING THE SPEECH CULTURE OF PRESCHOOL
CHILDREN WITH THE USE OF EXERCISE**

УДК: 376.3:373.2:15.154.6

Бул макалада мектепке чейинки курактын кол кыймыларынын координациялык жсана музыкалык-ритмикалык жондомүн калыптоо маанилүү, анын ичинде аң-сезимдүү кепти калыптандырууда чоң мааниге ээ экендиgi белгиленген.

Негизги сөздөр: балдар, кептик маданияты, психика, кол манжаларын координациялоо, ритмика, психофизикалык ақыл-эс, мануалдык коррекциялоо, метод, тыбыш, эксперимент.

Статья посвящена развитию культуры речи дошкольников средствами музыкально-ритмических способностей, координации пальцев рук, а также физических упражнений играющих большую роль в формировании речи.

Ключевые слова: дети, культура речи, психика, координация, ритмика, психофизика, ум, метод, звук, коррекция, мануальность, мышление, эксперимент.

The article is devoted to the development of speech culture to-school musical-rhythmic abilities, coordination of the fingers, as well as physical exercises playing a big role in the formation of speech.

Key words: children, speech, mind, coordination, rhythm, psychophysics, mind, method, sound, correction, manualness, thinking, experiment.

Балдарды мектепте окутууга даярдоо, мектепке чейинки балдардын таанып-билиүү процесстерин, ой жүгүрттүү, эстутум, интеллект жана кепти өнүктүрүү проблемасы боюнча талашып-тапшырылганда адабияттык маалыматтарды талдоо менен биз төмөнкүдөй жыйынтыктарга келдик: интеллектин жогорку деңгээлинин өнүгүшү ой жүгүртүүнүн өнүгүшү жана калыптанышы, ақыл-эстин ички ишмердүүлүгүнө кабылдоо процессинин кириши менен байланыштуу.

Баланы тез эле «акылдуу» болууга үрөтүү аракети ақырында баланын пассивдүү болушуна алып келет, ал бала чагында эле окуудан чарчап калат. Бала дайыма кыймылдан, фантазиялап тургусу келгенин биз эстен чыгарып көбүз. Чыгармачыл жана кыймылдуу жигердүүлүк келечекте ишмердүүлүктүн кандай чөйрөсүндө болбосун ийгиликке жетишүүгө шарт түзөт [1].

Мектепке чейинки билим берүү процессинин татаалдыгы келечек педагогдор мектепке чейинки тарбиянын спецификалык формаларына жетишерлик

ээ болбогондугунан мектепке чейинки тарбияга ээ гизилген жаңылыктар – жазууга, окууга, математика эрте үйретүү, логикалык операцияларга үйретүү сөз өстүрүү, колдун майда моторикасын өнүктүрүү биз күткөн он натыйжаны бербейт.

Баланын окуй, жаза, санай алыши мектептеги ийгиликтүү окуп кетишине кепилдик бербейт. Балдардын ар нерсеге алакып кетиши, логикалык ой жүгүрттүү боюнча тапшырмаларды талдоо кийналуу, мунун бардыгы балада психикалык процесстер: эрки менен көңүл буруу, кабылдоо, эстутуу жетишерлик өнүкпөндөндүгүн билдирет. Балдарда инертуулук, өзүн начар сезүү, тигил же балдардын ишмердүүлүккө кызыгуунун жоктугу улам көбүрөө байкалат. Ошондуктан биз математикага, логикалык тапшырмаларга, кепке эрте үйретүүнү кыймыл жигердүүлүгүн жана айланыча-чөйрөнү таанып билүү үчүн табигый кызыгуусун басуу менен биз көпчүлүк убактысын телевизор көрүү жана компьютердеги ойноо менен өткөргөн балдарды калыптандырайып. Жашоо образынын аз кыймылдуулугу баланын дөс соолугуна жана өнүгүшүнө терс таасир тийгизет. Балдардын проблеманын чечилишин күч жана ақыл-эс жэгүнан өнүктүрүүдө аракетти бириткирүүдөн көре буз.

Психомотордук өнүгүү предметтерди спецификалык эмес манипуляциялоодон башталат жана ақыл-эс менен түшүнгөн ишмердүүлүккө чейинки таанып калыптанышы уланат. Ақыл эстүү ишмердүүлүккө экинчи сигналдык система киришет, ал баланын ишмердүүлүгү жана өнүгүшүн өркүндөтөт. Баланын эки колдоо предметтерди манипуляциялоодон предметтик ишмердүүлүккө өтүшү, мында башкы кол предметтиң маанисин жана кырдаалдын маңызын түшүнүү менен ишке ашырат, перспективдүү жана кептик процесстердин биринчи этаптарынын механизмин өнүктүрүүдө маанилүү этап болуп таанып, адамдык функцияны аткарууга карата мәсенин жарылыштарлар арасында асимметриясын калыптандыруунан таанып калыптанышы болот [3].

Кептин өнүгүүдө — движениең жана интеллек-



ык өнүгүүнүн ажырагыс бөлүгү. Бул көз ка-
лык өзгөчө наристе кезде байкалат. Колдун
мажаларынын назик кыймылдарынын еркүндөшү
и мотордук кептин өнүгүшү, кеп маданиятынын
шанышы жүрөт [2].

Мындан бала кезде кептин калыптанышынын
шайларынын бири болуп колдун мажаларынын
координациясын өнүктүрүүгө максаттуу таасир этүү
уп саналат.

Колдун мажаларынын кыймылын өнүктүрүү-
шалпы кабыл алынган методдору: сүрөт тартуу,
инструкцияларды чогултуу, жабыштырып жасоо
бирок биз колдун координациясын өнүктүрүүгө
бын дene тарбия көнүгүүлөрү да шарт түзүүгө
иши деп эсептейбиз. Кичинекей бала колунун ман-
жалары менен кыймыл жасаганда электрдик процес-
сынын ыргактык түзүлүшүнүн өзгөрүшү анализи-
рун аттайын зонасында гана эмес, мээ кыртышы-
нан ассоциативдуу чейрөлөрүндө да жүрөт [4].

Баланын кебинин жана психикасынын өнүгүү-
нен таасир эткен башка факторлор менен катар
эмоционалдык жана сенсордук жөндөмдүүлүктөр,
и чинде ритмди сезүү бар.

Мектепке чейинки мекемелерде музыкалык
тапшырмалар менен эмоционалдык чейрөлөрүнүн
өнүктүрүүгө жетиштүү көнүл бурулбайт, кара-
жаттарды тандоодо чектелүү байкалат. Балдар музыка
менен кыймылдаганга караганда көбүрөөк ырдайт.

Буга байланыштуу бала бакчада кеп өстүрүү
жана эмоционалдык-эрктик чейрөнүн талаптарына
шөп берген дene тарбия жана музыкалык-ритми-
ческын тарбия берүү системасын түзүү мүктаждыгы
шайда болот.

Бул изилдөөнүн өзгөчөлөнгөн мазмунуна, анын
тапшырмаларына жана өткөрүүнүн реалдуу шартына
оо көнүл бурулду, себеби ал жеке илимий
материалды жыйиноо жана иштеп чыгуу жолдорунун
комплексинин колдонулушун алдың-ала аныкталды,
бүл боюнча тандалган проблеманы терәп изилдөө,
мектепке чейинки курактагы баланын кебинин мада-
ниятин, кол мажаларынын координациялык жөндө-
муктөрүн табуу ишке ашты.

Тесттер боюнча логикалык ой жүгүртүү өбел-
шөлөрүн изилдөө жыйынтыктарын балдардын ой
жүгүртүүсүн өнүктүрүү менен бала бакчада тарбия-
шоо жана окутуу процессинин оз ара катышын
анализдөөгө жакын келүүгө мүмкүндүк берди.

Ой жүгүртүү үч ык менен ишке ашат, 3 түрдө
болот: көрсөтмөлүү-аракеттүү, көрсөтмөлүү-образ-
дуу, сөздүк-логикалык.

Балада ой жүгүртүүнүн түрлөрүнүн бар экенди-
гин ой жүгүртүүнүн ылайыктуу түрүнө ылайык
тапшырмаларды кандай чечишине, байланыштуу
былүүгө болот. 15-тапшырмада мектепке чейинки ку-
рактагы көрсөтмөлүү-аракеттүү ой жүгүртүүнүн басым-
дуулук кылуусу менен өзгөчөлөнөрү байкалат. Тест-
те анын көрсөткүчү көрсөтмөлүү-образдуу ой жүгүр-
түүдөн жогору.

1-таблица - Психологиялык иликтөө тестинин
маалыматтары боюнча балдарда көрсөтмөлүү
аракеттүү жана образдуу ой жүгүртүүнүн
калыптанусу (%)

Курак	Предмет менен манипуляциялоо			Предмет жок ишимердүүлүк	
	Көрсөтмөлүү-аракеттүү ой жүгүртүү			Көрсөтмөлүү-образдуу ой жүгүртүү	
	Тест 2	Тест 3	Тест 4	Тест 1	Тест 5
3 жашар	47%	49%	41%	19%	22%
4 жашар	61%	55%	56%	31%	41%
5 жашар	74,5%	66%	66%	44%	52%

3 жашар балдар үчүн предметтер менен алек
булуучу тесттер көрсөтмөлүү-образдуу ой жүгүртүү-
гө караганда көбүрөөк жеткиликтүү болуп саналат.
Предметтерди коллонуу тесттеринде ал түгүл 3 жа-
шар балдар ой жүгүртүүнүн жана аң-сезимдин ай-
рым формаларын көрсөтө алат. Алгач предмет толу-
гу менен кабылданат. Бала ар кайсы болуктөн турган
фигуранын вариантын күнт кооп карады, башкы
болуктордун бири бирине салыштырмалуу мейкин-
диктеги карым-каташы (жогору, ылдый, он, сол)
карапат. Кийин майда деталдарды бөлүп алуу, башкы
болуктаруну карага аларды мейкиндикте жайгаш-
тыруу илинет. Иликтөө предметти толук кабыл-
доо менен аяктайт. 3-4 жашар балдар үлгү боюнча
схеманы түзгөн соң оз жасаганын талдай алган жок.

1-таблицада көрсөтүлгөндөй 5-6 жашар балдар-
дын көрсөтмөлүү-образдуу ой жүгүртүү тестинин
көрсөткүчү 3-4 жашар балдардын кабылдоосунун өзгөчө
белгиси, багыттоо ишимердүүлүгүнүн башка түрлөрү-
нүн тажрыйбасын өзүнө топтолп, корүү кабылдоосу
жетектөөчүнүн бири болуп карапат. Ал деталдарды
камтууга, алардын байланышын жана сапатын
байкоого шарт түзөт. Карап көрүү акты калыптанат.
Бул учурда 3 жашар балдар предмет менен аракетке
келбей туруп аны айрым учурда гана карап көрүштөт.
Кенже баланын карап изилдөө кыймыл-аракети улам
адистеше баштайды. Предметтерди карап изилдөөнүн
өнүмдүү ыктырышы жаралат. Бул өзгөчө моделдөө куру-
лушунда таасын өзү тарабынан максаттуу кылуу-
га жана башкарууга аракет өсөт. Ошондуктан пред-
мет менен таанышуунун узактыгы анын план ченем-
дүүлүгү жогорулайт. 3 жашар балдар предмет менен
кыймыл-аракетке дароо отсе, 5 жашар балдар кый-
мыл-аракеттин тутумунун схемасын аныктоо үчүн
сунушталган предметтерди алгач карап көрүштөт.

Мектепке чейинки курактагы кенже бала оз көз
карашын башкара албайт. Анын көз карашы пред-
меттен предметке кочуп жүрөт. 3-4 жашар балдар-
дын кабылдоосун чоң адам башкарат жана жетек-
тейт. Ишимердүүлүктүн түрлөрүн аткарууда педагоги-
калык жетекчилик ылайык келсе, балдар кээде
тапшырманы аткара ашытат [5].

Мисалы, 3 жашар балдар кызыл жана ак таяк-
чаларды кезек менен түзүүдө «Кийинки таякча кан-
дай?» деп сураса, ал курумдун үлгүсүнө такай кайры-
лып, тапшырманы аткара алды, чоң киши жетекчи-
лик кылбаса, ал аткара албас эле. 4-5 жашар балдар-

да ушундай эле көрүнүш асимметриялуу программа курууда байкалды. 5 жашар балдар Равен матрицасы боюнча тестте экинчи аракеттөн баштап туура образды көрсөтүшүп, тапшырманы аткара алышты.

3 жаштан кийин кабылдоонун өнүгүшүндө ишмердүүлүктүн өнүмдүү түрлөрү чечүүчү маанигээ болот. Моделдөө жана конструкция курууда форма жана чоңдук жөнүндө түшүнүктөр жаралат. Ошондуктан моделдөөдө тесттик көрсөткүчтөр 3 жаштан 4 жашка чейин бир топ өсөт

Мейкиндик жөнүндө көбүрөөк жалпыланган түшүнүктөрдү калыптандыруу баланын өзүнө карата гана эмес, предметтерге карата багытты аныктоо жөндөмүн камсыздайт. Кыймылдар жана багыт берүүчү аракеттер жасалуучу иш-аракеттин планына өтөт, алдыңыз планга көрсөтмөлүү-образдуу ой жүгүртүү чыгат. Андан ары балдарда абстракция функциясы өнүгөт. Алардын шарттуу-схемалык сурөттөр менен тапшырмаларды чечүүгө алы жетет. Баланын талабы өсөт.

Координациялык жөндөмдүүлүктөр жана кол моторикасының өнүгүшү оюн ишмердүүлүгү жана ритмдин өнүгүшү менен бекемделип, баланын психикалык процесстерине жана эмоционалдык маанийна он таасир этет.

4-5 жашта мотордук, психикалык жана артикуляциялык мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүүгө жогорку көндүм пайда болот. Ошентип шуулдама, жылчыкчыл, мурунчул тыбыштарды айтуда эң жогорку көрсөткүчкө жетишпүү аныкталды.

Өз кезегинде беш манжанын координациялык кыймылында бул мезгилде КТтун жана ЭТтун ортосунда айырмачылыктын аныктыгы өтө жогору ($p<0,01$).

Балдарды психологиялык текшерүүдө ошондой эле логикалык ой жүгүртүүнү, моделдөөнү, көрсөтмөлүү-образдуу ой жүгүртүүнүн өнүгүш деңгээлин аныктоого багытталган тесттердин көрсөткүчтөрүнүн жогорку өсүшү аныкталган. Аң-сезимдин жана кептин психикалык функцияларын дene тарбия көнүгүүлөрү аркылуу ритмди жана колдун кылдат майда координациясына багытталган өз ара байланыштагы турмуштук маанилүү көндүмдөрдүн топтолушунда он тенденция байкалат.

2-таблица - Эксперименталдык жана контролдук топтордун ортосундагы жыйынтыктардын айырмачылыгынын аныктыгы

Тесттер, контролдук тапшырмалар	Курагы		
	3 жаш	4 жаш	5 жаш
Жоон үндүүлөрдү айттуу	>0,05	>0,05	>0,05
Артчыл тыбыштарды айттуу	<0,05	<0,05	<0,05
Жумшак тыбыштарды айттуу	>0,05	>0,05	>0,05
Ышкырган тыбыштарды айттуу	<0,05	<0,01	>0,05
Жылчыкчыл тыбыштарды айттуу	>0,05	<0,01	X,05
Мурунчул тыбыштарды айттуу	<0,05	<0,01	<0,05
Үндүү тыбыштарды айттуу	>0,05	>0,05	>0,05
Интеллектуалдуу өнүгүү	<0,01	<0,05	<0,01
Аң-сезимдүү иш-аракет	<0,01	>0,05	>0,05
Логикалык ой жүгүртүү	<0,01	<0,01	<0,05

Рецензент: к.пед.н., и.о. доцента Ажыманбетова Г.И.

Моделдөө	<0,05	<0,01	>0,05
Көрсөтмөлүү-образдуу ой жүгүртүү	>0,05	<0,01	<0,01
Беш манжанын координациясы	<0,05	<0,01	<0,05

Жашы кичүү топто балдардын психомотордук өнүгүүсүнүн бардык көрсөткүчтөрү боюнча он тенденция аныкталды. Балдар системалуу тапшырмалардын жыйынтыгында бул куракка жеткиликтүү көнүгүүлөрдү мурдагыдан жигердүү жана тез өздөштүрүштү, мурдагыдан жогору аң-сезимдүүлүкүтү корсөтүштү.

5 жаштан тартып текшерүү иш-аракеттеринде жана кептин өнүгүшүндө турмуштук тажыйбаны топтоо жүрөт. Сөз ишмердүүлүктүн бардык түрүнө таасир этет.

Интеллектуалдуу өнүгүү жаны этапка предметтер менен манипуляция ылуудан көрсөтмөлүү-образдуу ой жүгүртүүгө өтөт, бул шарттуу-схемалык көрсөткүчтөр боюнча тестте айырмачылыктын аныктыгы менен бекемдели (р<0,01).

Коомдун кылдат координаты сенсордук-мотордук интеллекттин өнүгүшү менен бекемделип, мектепке чейинки курактагы балдарда таза кептин калыптанышына таасир этүүгө, эркин пикирлешүүгө, предметтик дүйнөнүн логикалык байланыштарын табат.

Эксперименттин жыйынтыгында мектепке чейинки курактын бардык учурунда кол кыймылынын координациялык жана музикалык-ритмикалык жөндөмүн калыптоо бардык турмуштун маанилүү деңгээлинде, анын ичинде аң-сезимдүү таза кепти калыптандырууда зор маанигээ болот деген жобону ырастоочу маалыматтар алынды.

Адабияттар:

1. Абдрасурова Т.Д. Нормативная диагностика психологоческих предпосылок готовности обучения в школе у детей 4-5 лет. Вопросы психологии. [Текст] / Т.Д. Абдрасурова. М., 1997. - №2. С.23-34.
2. Аганян Е.К. Возрастные особенности силовых и скоростно-силовых характеристик произвольных движений в связи с индивидуальным профилем межполушарной асимметрии. Физиология мышечной деятельности. [Текст] // Материал междунар. конф. / Е.К. Аганян, Е.М. Бердичевская, П.А. Косалопов. М., 2000.
3. Адаквячине Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. [Текст]: книга для воспитателя детского сада. / Э.И. Адаквячине. - М.: Просвещение, 1992. С. 152.
4. Аксенова М.Г. Развитие тонких движений рук у детей с нарушениями речи. Дошкольное воспитание. [Текст] Аксенова М.Г. - 1990. - №8. - С. 62-65.
5. Анаркулов Х.Ф. Необходимость умственного воспитания на занятиях физического культуры. [Текст] / Материалы III Респ. науч. конф. посвященной 30-летию КГИФК. / Х.Ф. Анаркулов, Н.И. Шарабакин. - Ф.: КГИФК. - 1985. С. 244-246.
6. Малик кызы Уулжан. Байланыштуу көпкөйрөнүн методдорунун жана ыкмаларынын изгөчөлүрү // Журнал «Известия вузов», №1, 2014г.